


«Бекитемин»

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, профессор
Т.А. Абдырахманов



2019

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жаштар иштери боюнча кызматы жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

- 1.1. Жаштар иштери боюнча кызматы (мындан ары ЖИК) университеттин алкагында мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашыруу үчүн “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык түзүлгөн И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун курамдык бөлүмү болуп саналат.
 - 1.2. ЖИК Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актыларын, “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын, КМУнун уставын, ошондой эле жобону өз ишкердүүлүгүндө жетекчиликке алат.
 - 1.3. ЖИК Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун жалпы жетекчилигинин астында, ошондой эле аткаруу бийлигинин республикалык органдары, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, жаштар жана балдар уюмдары, өкмөттүк эмес эл аралык уюмдар менен өз ара аракетте өз ишкердүүлүгүн ишке ашырат.
 - 1.4. ЖИК юридикалык тарап болуп саналбайт, бирок КМУнун эмблемасы менен логотипин колдонууга укуктуу
 - 1.5. ЖИК төмөнкү аталыштарга ээ:
орус тилинде: **Служба по делам молодежи Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева;**
кыргыз тилинде: **И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жаштар кызматы (ЖИК).**
 - 1.6. Дареги: Кыргыз Республикасы 7220026 Бишкек ш., Раззаков к. 51.
- ### 2. ЖИКтин максаттары, милдеттери жана багыттары

2.1. Негизги максаттары жана милдеттер болуп саналат:

- КМУ алкагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар саясатын аткаруу;
- КМУнун студенттерин тарбиялоодо төмөнкү баалуулуктарды эске алуу, улууларды урматтоо, ата-энелерге гумандуу мамиле жасоо, Ата мекенинин, өз элинин, ошондой эле өзүнүн окуу жайынын мыкты патриоту болуу, элдик каада-салттарды эске алуу менен даңазалоо;
- КМУнун студенттеринин укуктарын коргоо;
- ар бир студенттин табигый жана руханий өнүгүшүнө жакшы шарттарды түзүү;
- КМУнун студенттик өз алдынча башкаруусун ар тараптуу өнүктүрүү;
- студент жаштардын дүйнө таанымын өнүктүрүү жана өздүк интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу;
- КМУнун студент жаштарынын арасында сергек жашоо мүнөзүнө жана экологиялык дүйнө таанымга үгүттөө.

2.2. **ЖИКтин ишкердүүлүгүнүн негизги багыттары:**

- республикалык жаштар уюмдары менен кызматташуу жана байланыштарды ишке ашыруу;
- белгиленген иш-чараларды өткөрүүнү камсыздоо;
- КВН, тегерек столдорду, дебаттарды, семинарларды жана тарбия иштеринин башка формаларын өткөрүүнү камсыздоо;
- КМУнун студенттик турмушу жөнүндө маалыматтарды таркатуу;
- КМУнун студенттеринин ишмердүүлүгүн жана кызыкчылыктарын эске алуу менен көмөк көрсөтүү.

3. **ЖИКтин укуктары жана милдеттери**

3.1. **Жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүлөргө укуктуу:**

- КМУнун жетекчилигин алдында студенттердин кызыкчылыктарын алып чыгуу жана коргоого;
- КМУнун жетекчилигине студенттик турмуштун ар кыл маселелери боюнча демилгелер менен чыгууга;
- кайрымдуулук ишкердүүлүгүн ишке ашырууга; өз ишкердүүлүгү жөнүндө маалыматтарды эркин жайылтууга;
- Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун түздөн-түз көзөмөлү астында акцияларды, демонстрацияларды, чогулуштарды өткөрүүгө;

- атамекендик, чет өлкөлүк инвесторлордун, кайрымдуулук уюмдарынын каражаттарын тартууга;
- эл аралык студенттик конференцияларды, илим менен маданияттын кызматкерлерин чакыруу менен семинарларды КМУда уюштурууга.

3.2. **ЖИК милдеттүү:**

- КМУнун жетекчилигинин чечимдерин аткарууга жана ишке ашырууга;
- ЖИКтин алдындагы маселелерди чечүүдө компетенттүү болууга;
- социалдык-маданий иш-чараларды жогорку деңгээлде аткарууга;
- университеттин студенттеринин активдүүлүгүн жогорулатууга;
- КМУнун Студенттик Өкмөтүнүн (мындан ары СӨ) ишкердүүлүгүнүн үстүнөн көзөмөл жүргүзүүгө;
- жасалган иш тууралуу Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректоруна жумасына бир ирет отчет берүүгө;
- ЖИКтин иштеринин номенклатурасы боюнча ишкердүүлүктү ишке ашырууга.

4. **ЖИКтин каражаттары жана аларды түзүүнүн булактары**

- КМУда каралган каражаттар;
- ишканалардын жана уюмдардын ыктыярдуу которуулары;
- мыйзам жол берген башка булактар.

5. **ЖИКтин эсеп-кысабы жана отчеттуулугу**

- ар кандай булактардан каражаттардын түшүшү;
- ЖИКтин программаларына, долбоорлорго, акцияларга каражаттарды пайдалануу.

6. **ЖИКтин башкаруу органдары жана курамы**

ЖИК Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун түздөн-түз жетекчилиги астында иштейт. ЖИКтин курамына башчы, анын орун басарлары жана университеттин бардык курамдык бөлүмдөрүнүн СӨ төрагалары кирет. ЖИКтин башчысы айына бир ирет жалпы жыйналыш өткөрөт.

Жалпы жыйналыштын компетенциясына кирет:

- ЖИКтин иш планын талкуулоо;
- студенттердин катышуусу менен иш-чараларды өткөрүү боюнча чечимдерди кабыл алуу;
- ЖИКтин ишмердүүлүгүнө байланыштуу ар кыл проблемаларды чечүү.

6.1. ЖИКтин башчысын Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун сунушу боюнча КМУнун ректору кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

ЖИКтин башчысы ЖИКтин жана СӨ ишмердүүлүгүн жетектөөнү ишке ашырат, белгиленген иштердин аткарылышына жеке жоопкерчиликти алат:

- КМУнун жетекчилигинин макулдугу менен ЖИКтин жалпы техникалык жана материалдык жабдуулары тескелет;
- КМУнун жетекчилигинин чечимдерин өз учурунда, так аткарууну камсыздайт;
- ЖИКтин ишмердүүлүгү менен байланышкан маселелерди чечүү үчүн рапорт даярдайт;
- ЖИКтин материалдык жана техникалык жабдуулары боюнча жоопкерчиликти алат;
- жобого ылайык студенттердин ишмердүүлүгү менен байланышкан ар кандай чечимдерди кабыл алат.

6.2. **ЖИКтин башчысынын ишмердүүлүгү төмөн милдеттерди өзүнө камтыйт:**

- ЖИКтин ишмердүүлүгүн пропагандалоону;
- Кыргыз Республикасынын жаштар иштери боюнча департаменти жана ЖОЖ жана ООЖ ЖИКтери менен тыгыз өз ара байланышууну;
- өкмөттүк жана өкмөттүк эмес жаштар уюмдары менен шаардык, республикалык жана эл аралык масштабдагы жаштар форумдарын биргелешип өткөрүүнү жана көмөктөшүүнү;
- КМУ СӨ иштеринин натыйжалуулугун уюштурууну;
- Студенттер менен иштөө боюнча КМУнун курамдык түзүмдөрүнүн бөлүмдөрүнүн ишин жетектөөнү;
- маданий-массалык иш чараларды уюштурууда жана өткөрүүдө студент жаштар менен тыгыз өз ара байланышууну;
- илимий-изилдөө иштеринин өнүгүүсүнө ар тараптуу жардам берүү, студенттердин илимий коомчулукка, илимий ийримдерге тартуу боюнча иш алып барууну;
- КМУнун студенттеринин арасында көркөм өз ара ишкердүүлүктү өнүктүрүүгө көмөктөшүү;
- КРнын жана чет өлкөлүк белгилүү инсандар менен ар кыл жолугушууларды өткөрүүнү;